

Диссертациялык кенештин экспертигинин

КОРУТУНДУСУ

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академик А. А. Алтышбаев атындагы Философия институтуна жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу философия илимдеринин доктору (кандидаты), маданият таануу жана искусство таануунун кандидаты окумуштуулук даражаларды изденип алуу үчүн жазылган диссертацияларды коргоо боюнча түзүлгөн Д 09.22.657

Философия илимдеринин доктору, доцент Алымкулов Марат Сапарбекович Акматов Өмүрзак Сарытайовичтин 09.00.11 – социалдык философия адистиги боюнча философия илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган «Философиялык антропология алкагындагы гуманисттик парадигмалардын социожаратыштык жана социомаданий табияты» аттуу диссертациялык ишин карап чыгуу менен төмөндөгү корутундуга келди:

1. Диссертациялык кенешке диссертацияларды коргоого кабыл алуу укугу берилген адистикке иштин туура келиши.

Сунуш кылышкан докторлук диссертациялык иш Д 09.22.657 диссертациялык кенешинин профилине дал келет.

Иште Д 09.00.11 – социалдык философия адистигинин паспортуна жооп берүүчү философиялык антропология алкагындагы гуманисттик парадигмалардын социожаратыштык жана социомаданий табиятына социалдык философия аспектисинде толук талдоо жүргүзүлгөн.

2. Иштин максаты катары – философиялык антропологиянын абстрактуулуктан конкреттүүлүккө багыт алган концептуалдык маңызын, имманенттүү социалдык-тарыхый табиятын тастыктоо аркылуу социожаратыштык жана социомаданий шартталган жаңы гуманисттик парадигмаларды ырааттуу изилдөө эсептелет.

Коюлган максат диссертацияда төмөндөгү **милдеттерди** аткаруу менен чечилген:

1. изилдөө объектсинин учурдагы теориялык деңгээлин аныктоо максатында философиялык антропология багытындагы илимий-изилдөөлөргө аналитикалык синопсис жүргүзүү;
2. кыргыз профессионалдык философиялык эмгектериндеги антропологиялык сегменттердин логикалык жана семантикалык

өзгөчөлүктөрүн; кыргыз кыртышындагы антропологиялык мұнәздөгү философемаларды айқындоо;

3. философиялык антропологияның фундаменталдық илимий жоболорунун социотабияттық жана социомаданий факторолорун конкреттүүтарыхый ыкманын негизинде аныктоо;

4. философиялык антропологияның башка маанилеш илимий тармактардан айрымаланган концептуалдық манызын жана логикалык табиятын теориялык рефлексия катарында тастыктоо;

5. гуманизмдин типологиялык өзгөчөлүктөрүн жана социомаданий парадигмаларын айқындоо;

6. адам маңызын жана табиятын антропологиялык тариздеги философиялык модель катары интерпретациялоонун мазмундук талаасын соңку илимий концепт катары чечмелөө;

7. адам парадигмасынын соңку мезгилде сунушталган трансгуманисттик долбоорун жана этикалық доктринасын аксиологиялык (баалуулук) кубулуш, праксиологиялык аракет катары реконструкциялап, аталган антропологиялык концепциялардын логикалык табиятын ырааттуу талдоо;

8. философиялык антропологияның алкагындагы гуманисттик парадигмалардын онтологиялык контексттерин – социожаратылыштық жана социомаданий шарттарын моделдештируү аркылуу алардын эпистемалык табиятын аныктоо.

Философиялык антропология алкагындагы гуманисттик парадигмалардын социожаратылыштық жана социомаданий табиятын адекваттуу аныктоо максатында конкреттүү-илимий: анализ жана синтез; салыштырмалуулук; феноменологиялык; экзистенциалдык; тарыхый-логикалык; абстрактуулук жана конкреттүүлүк; аксиоматикалык ж.б. методдорду колдонгон. Коюлган максатка жараша милдеттер аткарылган.

Диссертациялык иштин актуалдуулугу. Адам табияты менен маңызын, анын социалдык-биологиялык жана рухий өболголөрүн, генезиси менен эволюциясын, изилдеген илимий тармактын соңку теориялык бедели – жогорку деңгээлдеги концептуалдық модели – философиялык антропология болуп саналат. Ал адам табияты менен маңызын, анын болумушка, тиричиликке, ой жүгүртүү менен ақыл-эске жана эмоцияга карата болгон купуя мамилелерин иликтең, азыркы адамдын социалдык-философиялык портретин түзүүгө жөндөмдүү.

Философиялык антропология алқагындағы социалдық философияның концепт-аппараты өзүнө ой жүгүртүүнүн универсалдуу мүнөздөгү философиялык категориялар менен формаларды камтып турат. Анда: адам жана коом, маданийлүлүк менен табиыйлуюулук, социалдық аракеттер менен социалдық мамилелер, эркиндик менен көз карандылык, жуурулушу менен конфликт, өлүм менен өлбөстүк, бакыт менен бактысыздык, сүйүү менен маҳабат, қумар менен ырахат, жаштык менен карылыш, өнүгүү менен чегинүү, кайғы менен кубаныч, өкүнүч менен сүйүнүү, арман менен ийгилик, кусалануу менен сагыныч, эргүү менен толкундануу, убакыт менен мейкиндик, кырдаал менен абал, тандоо менен аргасыздык, тобокелчилик менен маргиналдуулук, жашоо образы менен жашоо кыймылы, коммуникация ж.б.у.с камтылган. Айрыкча философиялык антропологиянын проблематикасында универсалдуулук менен уникалдуулуктун экилтик кесилиши негизги мааниге ээ. Ал адам табиятына берилүүчү априордук жана тоталдык формадагы генетикалык шарттуулук менен социомаданий нормаларды, турмуштук катастрофалар менен жашоо маңызын, социалдық аргасыздык менен индивидуалдык эркиндикти камтып турат. Мындан сырткары тигил же, бул социумдун ар кандай социалдык залалдуулуктардан, глобалдуу проблемалардан, айрыкча социалдык-экологиялык терс кубулуштардан сактануунун, эгерде андай кубулушка кириптер болгон болсо, андан арылуунун методологиялык маселелерин үйрөнүүгө жардам берет. Азап чегүүчү же, кризистик абалдагы социумдун жашоо дүйнөсү жөнүндөгү идеялардын философиясын түзүп, аларды жөнгө салуунун философиялык жоболорун түзүүгө жөндөмдүү. Өзгөчө адам болмушунун көп түрдүүлүгүн: анын этникалык, аймактык, тектикалык, тарыхый, табиый-менталдык жана индивидуалдык өзгөчөлүктөрүн жалпы адамдык алкак менен айкалыштырып кароодо интерпретациялоого көмөк бере алат. Бул процессте жеке адамды коомдук жалпылоо тенденциясы, же, бардык эле адамдарды бирдей баалоо түшүнүгү он жана терс натыйжа берээри өзүнчө маселе. Анткени, жашоодо бакытка умтулуудагы социалдык-укуктук бирдей тенденшириүү аракети социалдаштыруу контекстинде максатка ылайыктуу келсе, ошол эле учурда ар бир адамдын уникалдуу табиятын, андагы кайталангыс, өз алдынчалык адамдык касиет-баалуулуктарын тааныбагандык терс натыйжага алыш келээри анык. Жогоруда учкай белгиленген концептуалдык жагдайлар диссертациянын илимий-теориялык актуалдуулугун таасын айгинелеп турат.

3. Илимий натыйжалар

Иште философия илиминин өнүгүшү үчүн жогорку мааниге ээ төмөндөгүдөй илимий негизделген жаңы теориялык натыйжалар келтирилген:

3.1.Иштин диссертациялык изилдөөлөргө коюулуучу талаптарга жооп бере турган жаңылыгы. Азыркы мезгил жана мейкиндиктүн кооптуу континууму менен учурлаш, соңку геосаясий тилкелердин өзгөчө кырдаалы менен шартталган философиялык антропологиянын маңызы, анын социожаратылыштык жана социомаданий табияты конкреттүү гуманисттик типологиянын, гуманисттик парадигмалардын, трансгуманисттик долбоордун жана этикалык доктриналардын алкагында изилденгендиgi менен шартталган.

Диссертациялык изилдөөлөргө коюулуучу талаптарга жооп бере турган жаңылык катары мүнөздөлгөн жагдай төмөнкү концептуалдык констаталар аркылуу конкреттештирилди:

1-жыыйынтык. Ынанымдуу. Анткени, диссертант тарабынан философиялык антропология ареалында, анын ичинде кыргыз профессионлдык философиясында өкүм сүргөн гуманисттик мүнөздөгү адам маңызына арналган илимий-изилдөөлөргө аналитикалык талдоо жүргүзүлүп, алардын теориялык дараметтери ынанымдуу тастыкталган.

2-жыыйынтык. Ишенимдүү. Себеби, автор тарабынан кыргыз кыртышындагы ойлом материалдары аркылууprotoантропологиялык философемалардын социалдык-философиялык сегменттери ишенимдүү жана аргументтүү дааналанган.

3-жыыйынтык. Негиздүү жаңы. Анткени, изденүүчү философиялык антропологиянын онтологиясын өбөлгөлөгөн социотабияттык жана социомаданий факторлорду гносеологиялык рефлексия иретинде талдоого алып, аларды болумдук кубулуш катары негиздүү тастыктоого жетишкен.

4-жыыйынтык. Логикалык жаңы. Диссертант өз изилдөөсүндө философиялык антропологиянын концептуалдык маңызы менен логикалык табиятын азыркы көпкүрдүү геосаясий кырдаалдын опурталдуу алкагында адам маңызын объективдүү андоонун адекваттуу формасы экендигин концептуалдуу айгинелеген.

5-жыыйынтык. Жетиштүү жаңы. Анткени автор, диссертацияда белгилегендей, гуманизмдин типологиялык өзгөчөлүктөрүн дааналаган теориялык жоболордун социомаданий табияты менен парадигмалык концепт-белгилерин жеткиликтүү айкындоого жетишкен.

6-жыыйынтык. Ынанымдуу жаңы. Себеби изденүүчү гуманисттик парадигмаларды талдоого алып жатып, “адам маңызы жана табияты” деп аталган

заман менен учурлаш антропологиялык парадигманын мазмундук тилкесин түшүнүк-түшүнүмдөрдүн алкагы катары аныктап, чечмелей алган.

7-жыйынтык. Концептуалдуу жаңы. Анткени, диссертант тарабынан адам парадигмасынын трансгуманисттик долбооруна жана анын этикалык доктринасына аксиологиялык талдоо жүргүзүлүп, анын праксиологиялык маңызы ачылып берилген. Адам парадигмасынын трансгуманисттик долбоорунун жана анын этикалык доктринасынын турмуштук баалуулктары, андагы “күнгөй-тескей” өңүттөрү концептуалдуу талдоого алынган.

7-жыйынтык. Негиздүү жаңы. Диссертант өз изилдөөсүндө социалдык философиялык жана философиялык антропологиялык алкакта конкреттүүтарыхый гуманисттик парадигмалардын эпистемалык кудуретин, андагы социожаратылыштык жана социомаданий өбөлгөлөрүн айгинелеп, алардын болочок коомдогу прагматикалуулук дараметин айкындоого жетишкен.

8-жыйынтык. Жалпы жаңы. Диссертациядагы чыгарылган корутундулар, жобо жана жыйынтыктар илимий-концептуалдуу негизде аргументтүү ой-пикирлер менен берилген. Изилдөөгө алынган маселенин актуалдуулугу, өзүнүн көп кырдуулугуна байланыштуу башка илимдердин алкагында изилденип чыгарылган тыянактарга да таянууга түрткү болгон. Диссертациялык изилдөөдө академиялык стилдеги нукура кыргыз тилиндеги бир нече омоктуу жана уккулуктуу терминдер колдонулган. Адатта көпчулук учурларда европоборбордук императивге таянып, сырттан келген терминдерди көп колдонулат. Бул болсо философия илиминин кыргыз кыртышында кеңири кулач жайуусуна өбөлгө болоорунан үмүттөндүрөт.

3.2.Диссертациядагы чыгарылган ар бир жыйынтыктардын (жобонун, натыйжалардын, корутундуунун) негиздүүлүгү жана ишенимдүүлүгү

Автордук изилдөөнүн негизинде жасалган жыйынтыктар илимий жактан маанилүү болуп эсептелет. Илимий иште философия илиминин өнүгүүсү үчүн олуттуу мааниге ээ төмөндөгүдөй жаңы жалпыланган илимий-теориялык жыйынтыктар берилген:

1-жыйынтык. Жетишээрлик деңгээлде ынанымдуу. Анткени, Адам түшүнүгүн парадигма иретинде комплекстүү изилдөө, фрагментардык концепттерден айрымаланып, методологиялык мүнөздөгү синтездик концепцияны колдонуп адам табиятын жана маңызын изилдөө ыкмасы сонку мезгилде жаңы өнүгө баштаган – философиялык антропологияга таандык. Классикалык философия – адам турпатын биологиялык алкак менен чектеп, анын

субъектилик: өз алдынчалуулугуна, уникалдуу жаратмандык мүмкүнчүлүгүнө жетишерлик дөнгөэлде баа бербей келген. Классикалык философия – адамдын биосоциалдык экилтик табиятын – ал бир эле учурда социалдык абалдын субъектиси да, объектиси да экендин толуккандуу эске алган эмес. Объект жана субъект түшүнүктөрүн ыксыз абсолютташтыруунун натыйжасында адам болуму түшүнүгү “классикалык жана постклассикалык ыкмалардын” көлөкесүндө калган. Методологиялык мындай кырдаал классикалык философиянын метафизикалык өзгөчөлүгү менен түшүндүрүлөт. Мындай кырдаал философиялык антропологиянын калыштанышы менен өнүгүшүнүн пайдубалы болуп эсептелет.

2-жыыйынтык. Логикалуу ынанымдуу. Анткени, адам ар дайым өзүнүн чектелген табийгүй алкағынан чыгууга умтулат. Адамдын өзгөрмөлүү табиятынын ички логикасы мына ушул “адамдык умтулуу” менен түшүндүрүлөт. Адам тууралуу эмпирикалык ойлом материалдарын теориялык жалпылап, фрагментардык концепттерди абстракциялардын бүтүндүгү катары кароого умтулуу – философиялык антропологиянын негизги өзгөчөлүгү болуп эсептелет.

3-жыыйынтык. Логикалык жетишэрлик ынанымдуу. Анткени, адам жана анын ишмердүүлүгү, коом түзүмү жана коомдук болмуш менен тыгыз байланышкан социотабияттык жана социомаданий факторлор универсалдуу эволюциянын конкреттүү социалдык-тарыхый көрүнүшү болуп эсептелет. Аталган эки фактор табият менен коомдун экилтик коэволюциясынын натыйжасында пйда болгон: “табият менен социумдун” жана “социум менен маданияттын” бирин-бири шарттаган өз ара катнашын синтездеген кубулуштарды туондурат. Философиялык антропология – конкреттүү адамологиянын абстрактуу көрүнүшү, кубулушу жана туундусу катары “табият менен социумдун” жана “социум менен маданияттын” бирин-бири танган, биринен-бирине өткөн илимий-теориялык туундусу болуп эсептелет. Адам – бир бүтүндүктөгү турпат. Ал социалдык реалдуулук катары “социотабият”, же т. а. социум менен табияттын айкалышкан биримдигинен жараган кубулуш менен түздөн-түз байланыштуу. Дал ошондой эле, адамдын социомаданий маңызы коомдошкон адамдардын өз ара алакасы – коомдук болум, ага мүнөздүү маданий баалуулуктар менен аныкталат.

4-жыыйынтык. Жаны жана ишенимдүү. Анткени, “табият – коом – адам” үчилтиги учурдагы экзистенциалдык маңызды түзгөн ажыралгыс бир бүтүндүк. Азыркы адамзат жашоо-тиричилиги, анын дөнгөэли бири-бирин өблөгөлөгөн, шарттаган, жана бирине-бири көз каранды аталган үчилтиктин өз ара

байланышы аркылуу аныкталат. Табият – коомго, коом – табиятка, табият менен коом – адамга, адам – коом менен табиятка таасир берери анык. Натыйжада табият-коом-адам катнашы универсалдуу мүнөзгө ээ болуп, көп тармактуу биримдикти – экотүзүмдү жаратат. Аталган экотүзүм эгоисттик эмес гуманисттик антропологиянын же, антропологиялык альтруисттик гуманизмдин чендик алкагын аныктайт. Гуманисттик антропологиянын же, антропологиялык гуманизмдин онтогенетикалык негизи – табиятта коом менен адамдын изи бар. Ал эми, адамда (коомдо) табияттын изи бар. Коом белгилүү дөңгөлдө “антропологиялашкан табият” (“коомдошкон табият”) болуп эсептелет.

5-жыйынтык. Ынандыраарлык омоктуу ой-бүтүм. Чынында, табийгүй чөйрө – коомдук жашоону өбөлөгөлөөчү зарыл шарты. Ал эми, коом – табияттын кыйла кенири бүтүндүгүн туюнтурган социеталдык түзүм болуп саналат. Адам жер шарынын “ичке кабыкчасы” катары андан абстракцияланган геочөйрөнүн алкагында тиричилик өткөрөт. Геочөйрө бир эле убакта адамга таасир бере турган жана андан таасир ала турган аймак. Ал – коомдун өндүрүш процессине кептеле интеграцияланган коомдук жашоонун (болмуш экзистенциясынын) зарыл шарттарын түзгөн табияттын бир бөлүгү. Геочөйрөсүз адам болумун элестетүү мүмкүн эмес. Адам үчүн социалдык кырдаал кандай мааниге ээ болсо, геочөйрө да ошондой эле мааниге ээ. Адамдык парасат, акыл менен эмоциянын айкалышы, “адамдын күн сайын адам болушу” геочөйрө менен да аныкталып турат. Адамзаттын көп кырдуулугун туюнтурган жүрүм-турум, адат, мүнөз, менталит геофакторлордун, социомаданий факторлордун, биopsихикалык факторлордун конкреттүү-тарыхый үзүрү болуп эсептелет.

6-жыйынтык. Диссертацияда реалдуу концепттешкен ой-бүтүм тыянакталган жана адамды адекваттуу таанып билүүгө багытталган А.А.Салиев, А.А.Брудный, Ж.Б.Бекешов, Н.К. Кулматов сыйктуу кыргыз профессионал философтордун идеялары өркүндөтүлгөн. Анда: философиялык антропологиянын кыргыз кыртышын өткөн кылымдын экинчи жарымында башат алган тарыхый-философиялык, онтологиялык жана гносеологиялык мүнөздөгү илимий-теориялык изилдөөлөр түзөөрү белгilenет. Айрыкча кыргыз профессионалдык философия айдынындагы адам парасатын, маңызын, касиет-белгилерин жалпылаган эмгектер философиялык антропологиянын тилкесине түздөн-түз тиешелүүлүгү, адамды адекваттуу таанып билүүдөгү эс-акыл, ойлом, дидарлашуунун, адам болумунун, билим сегменттеринин, нарк-насилдин маанисин, адамдын инсандастык касиеттерин, социалдык-психологиялык

жагдайларын изилдөөнүн жыйынтыктарынан алынган илимий натыйжалар тикеден-тике жана кыйыр түрдө философиялык антропологияга тиешелүү экендиги илимий-концептуалдуу тастыкталган.

Социомаданий контексттин мазмундук сегменттерин өзүнө сицируү менен тарыхый-эволюциялык мүнөзгө ээ болгон, изилдөөнүн диапозонуна кыйыр же, түздөн-түз таандык кыргыз профессионал философиясында терен иликтенген “ой”, “психотазис”, “психологиялык маданият”, “дидарлашуу” “маалымат” (билим), “чынчылдык”, “инсан”, “өзүн-өзү андоо” түшүнүктөрүнүн семантикалык диапозону антропологиялык концептке ээ. Анткени, ал түшүнүктөр адам маңызын аныктаган негизги категориялар, алар аркылуу адам өзүнүн түлкүрдөгү оюн, сезим-туюмун, максат-тилегин туюндурат; ошол түшүнүктөрдү колдонуп адамдар бири-бири менен байланышып, катнаш түзөт.

7-жыйынтык. Идеялык өркүндөтүү жаңылыгы. Диссертацияда белгиленгендей, дүйнөлүк философиялык антропологиянын бир саласы катары кыргыз кыртышындагы адамдын түрдүү өнүтүнө (тирик, пенде киши (инсан) ж.б.) айкын баа берүү, алардын социалдык маңызын аныктоо – объективдүү заралыдыкты жаратат. Албетте, автор адам маселесин, андагы личносттун калыптануусу менен өнүгүүсүндөгү социожаратылыштык жана социомаданий детерминанттарды талдоого алып, окумуштуулар: М.М. Амердинованын, Р.Д.Стамованын жана Г.С.Токоеванын философиялык идеяларынын аргументтүлүгүнө таянып, аны концептуалдуу өркүндөткөн. Чынында эле изденүүчү тастыктагандай, инсандын адамдык сапаты менен анын аң сезиминин ортосундагы байланыш, адамдын аң сезимдик калыптанышындагы эц оболу анын тукум куучулук башатындагы түпкү идиреги, табийгүй каалоосу менен умтулуусу – объективдүү кубулуш. Бирок, адамдын түрдүү өнүттөрүнө, индивидуалдуу автономиялык өз алдынчалыктарына кандай гана маани бербейли, Чыгыш философиясынын, анын алкагындагы Кыргыз этноменталдык өзгөчөлүгүнө ылайык социоборбордук иерархиянын личносттун калыптанышына тийгизген таасири чоң. Ошондуктан, диссертант личносттун калыптануусу менен өнүгүүсүндө кыргыз коомчулугунун салттуу жашоо образынын маанилүүлүгүнө басым жасаган.

8-жыйынтык. Концептуалдуу жаңы. Диссертант адамдын антропогенездик факторуна өзгөчө маани берген. Изденүүчү белгиленгендей, адам – аалам объективдүүлүгүн адамдаштырууга далаалат кылган субъективдүү

кубулуш. Ал – дүйнө реалдуулугун, анын маңызын өзүнө жакындағы топтоштуруп, жан дүйнөсүнө сицире алат. Коомдук аң сезимдин кандай гана өңүтүн албайлы, анда адам табиғый дүйнөнү адамдық (социалдық жана рухий) тандоонун, түшүнүмдүн, элестөөнүн, прогноздоонун жана моделдөөнүн алкагында жашайт. Ал – космикалық жана анын алкагындағы социалдық мейкиндиктин макро жана микро абалында жашап жатып, мезгил менен мейкиндикти багынтысы келет. Анын каалоосу менен умтулуусу чексиз. Ошондуктан адам дайыма дүйнөгө ээлик кылууга умтулат. Ал өзүнүн пенделик жашоосунун чектүүлүгүнө (убактылуу) акылы жетип турup, кыял-сезими менен чексиздикти – түбөлүк жашоону эңсейт. Анын кишилик чыгармачылыздың идириги, көркөм-таанымдық кыялый сезимдери, рухий-интеллектик дарамети өзүнүн денелик (биологиялық) чектелүүсүнө “ээ-жаа бербей” түбөлүк боштондукка чугууну саматат. Ал анын чексиз эркиндикке болгон умтулуусу. Мындей умтулуу – адамдын геочөйрөдөгү жашоо менен чектелбестен космикалық кенири мейкиндикке болгон эңсөөсүнөн кабар берип турат. Анын өзү адамды антропогенездик изилдөөдөгү Дарвиндик теориянын реалдуулугунан күмөн жаратат. Мына ошондай көз карашта философиялық антропология – адамдын антропогенездик купуялуулугуна терең маани берип, анын генезистик табиятын изилдөөдө бир жактуулукка жол бербейт жана плюралисттик мамиле кылууну көздөйт.

9-жыйынтык. Жаны жана ишенимдүү. Диссертанттын жалпылоосу боюнча, философиялық антропология – адам маңызын туундурууга багытталған илимий тармактардын теориялық натыйжаларын логикалық жалпылоонун натыйжасында жараган жана анын квантээссенциясы “адам – эмне?” деген суроо-парадигма менен байланыштуу. Эгерде, “адам деген эмне” деп, аталган туунтманын ички логикасы жалпы адам маңызы тууралуу ойтутумдун сырткы фактору катары мунөздөлсө, “адам – эмне” логико-гносеологиялық парадигмасы адам маңызынын социобиологиялық табияты менен байланыштуу. Философиялық антропология биринчиден, адамды адамдык ксиеттердин жыйындысы катары андал, ал эми, адамдык ксиеттердин жыйындысы адамдын акыйкат-чындық менен өзөктөш өздүгүн “менин” аныктаарын тастыктайт; экинчиден, адамдын жашоосуна, адам болумуна, адам тирилигине басым жасайт; үчүнчүдөн, жалпы субъект жөнүндөгү тарыхый-логикалық “адам философиясын” социомаданий контекстке ылайык конкреттештирефт. Философиялық антропологиянын концептуалдық өзөгү – “адам жөнүндөгү

трансценденттик акт – философиялык рефлекс, ал эми философиялык рефлекс – ац сезимдин имманенттүү логикасы”.

10-жыйынтык. Жаны жана негиздүү. Анткени, изденүүчүнүн корутундусу боюнча философиялык антропология – адамдын эң маанилүү суроолоруна, анын тагдыры, жашоо жана олум, адамдык жашоо маңыз жөнүндөгү болмуштун көйгөйлөрүнө адекваттуу жооп берүүгө багытталган. Аталган суроолордо камтылган маселелерди чечпей турup, адамзат жашоосунун жеткилең стратегиясынын оптималдуу моделин иштеп чыгуу мүмкүн эмес. Аңсыз адам өзүн-өзү адекваттуу түшүнө албайт, өзүнүн жашоо максаттарын менен милдеттерин, миссиясын даана тастыктай албайт. Мындай түшүнүксүз кырдаалда, адам илимий алкактын чегинен чыгып, дин, парапсихология, экзистенциалдык философия тармагына кайрылууга аргасыз болот. Бул жагдайдан алып караганда, философиялык антропология – адам экзистенциясынын негизин түзөт.

11-жыйынтык. Жаңы ой-бүтүм. Философиялык антропология – адам маселеринин бардык көп кыйырларын терен талдап, жалпылоого умтулгандыгы менен өзгөчөлөнөт. Ал – адам философиясы: анда адам маселериндеги социомаданий жана социожаратыштык жагдайлардын, рационалдуулук менен иррационалдуулуктун; дүйнөгө карата адамдык мамилелердин, философиялык темпорализмдин, уникалдуулук менен универсалдуулуктун, чектүүлүк менен чексиздиктин, жоопкерчилик менен парздардын; азап чегүү, жарапшуу, келишүү, куткаруу философиясынын, жашоо маңызы менен окуялардын, рухий кырдаалдардын өз ара биримдиги камтылган. Конкреттүү адам менен абстрактуу мүнөздөгү “ада” түшүнүгүнүн дал келиши (тождество), айрымасы жана ажыралгыс биримдиг талданат.

12-жыйынтык. Концептуалдуу жаңы. Диссертант адамдын антропологиясынан айрымалап “жашоо антропологиясы” түшүнүгүнө өзгөчө маани берген. Изденүүчү белгилегендей, Жашоо манызы – адам баалуулуктарынын жана стратегиялык максаттарынын системасы. Ал – адамдын бардык иш-аракетинин негизги багыты, интегратору, адамдын иш-аракетин, анын жашоо образын, жолун, тагдырын тандоону аныктайт. Бул адамдын өмүрүнүн узак мезгилине же, бүтүндөй өмүрүнө болгон стратегиялык көйгөй. Жашоонун манызы – адам жетектеген идеалдардан жана адамдын иш-аракетин аныктоочу милдеттен көрүнүп турат. Адам антропологиясынан айрымаланып жашоо антропологиясы – “болумдук мотивдер” менен өбелгөлөнөт. Ал эми “болумдук мотивдер” – адамдын биосоциалдык табияты менен түшүндүрүлөт.

13-жыйынтык. Жаңы ынанымдуу. Автордун пикиринде “Адамды өркүндөтүү” парадигмасы илимий чөйрөдө да кенири талкууланып, биоэтиканын борбордук маселеси катары каралат. “Адамды өркүндөтүү” парадигмасы учурда постгуманисттик философиялык тенденциянын алкагында адамдык өнүгүүнүн приоритеттүү парадигмасы болуп саналат. «Адамды өркүндөтүү» парадигмасы – был аракеттин ыкмасы жана программасы. Философиялык антропологиянын фундаменталдуу критерийлерине ылайык, аталган парадигма аралаш постгуманисттик парадигмалардан айырмаланып, адамдын жалпы өнүгүү дискурсуна жооп берет. Анын “күнгөй-тескейи” аныкталат.

14-жыйынтык. Концептуалдуу жаңы. Анткени, диссертацияда ынандыраарлык омоктуу ой-бүтүм берилген. Анда: гуманисттик этика адамдын жан дүйнөсүнүн татаал эволюциясын – жакшылык менен жамандыктын, адилеттүүлүк менен адилетсиздиктин, эркиндик менен кулчулуктун, бакыт менен бактысыздыктын, эмгек менен ырахаттын табиятын “толук кандуу” түшүнүүгө жана аныктоого мүмкүнчүлүк берет. Гуманисттик этика – жашоо искусствоонун негизи, ал эркин жана андалган адеп-ахлактын формасы. Жеке адамдын конкреттүү жашоосунун алкагы менен айрым учурда дал келе бербеген, өзгөлөрдүн өзгөчөлүгүн эске алган моралдык императив. Гуманисттик этика – социалдык императивден өзгөчөлөнүп, жеке адамдын табийгый уникалдуулугу менен жамаатык таламдарды айкалыштыруучу артыкчылыктарга ээ экендиги жыйынтыкталган.

3.3. Теориялык жана колдонмо багыттагы маселелерди чечүүдө изилдөөдөн алынган натыйжалардын наркы.

Диссертациядагы чыгарылган корутундулар, жобо жана жыйынтыктар илимий-концептуалдуу негизде аргументтүү ой-пикирлер менен берилген. Изилдөөгө алынган маселенин актуалдуулугу, өзүнүн көп кырдуулугуна байланыштуу башка илимдердин алкагында изилденип чыгарылган тыянактарга да таянууга түрткү болгон. Диссертациялык изилдөөдө академиялык стилдеги нукура кыргыз тилиндеги бир нече омоктуу жана уккулуктуу терминдер колдонулган. Адатта көпчүлүк учурларда европоборбордук императивге таянып, сырттан келген терминдерди көп колдонулат. Анын прагматикалуу маанилүүлүгү - философиялык антропологиянын кыргыз кыртышында кенири кулач жайуусунан үмүттөндүрөт.

Диссертациялык иш бир нече баалуу илимий жаңылыктарды жана жоболорду камтып турат. Аны изденүүчүнүн философия илимине кошкон салымы катары белгилөөгө болот. Диссертациялык иштеги алынган илимий

жыйынтыктар бири-бири менен байланыштуу практикалык сунуштар, такталган теориялык жоболор менен ишенимдүү калыпта салынган.

1-жыйынтык. Ынанымдуу, анткени, классикалык философиялык антропология – классикалык илимий методологиянын үстөмдүгүнүн натыйжасында адамдын жалпы турпатын – табиятын, маңызын, болумун изилдөөдө дээрлик объективдүү жагдайларга басым жасап, табийгүй алкак менен чектеп, анын жан дүйнөсүнө: ақыл-эстик, сезимдик жана эрктик - субъектили克 жагдайларына жетишээрлик денгээлде көнүл бурбай келгендиги анык. Адам – табияты боюнча парадоксалдуу - экилтик кубулуш экендини, бир эле учурда социалдык кырдаал чөйрөнүн субъектиси да, объективиси да экендини эске алынган эмес. Б.а. адам турппатын адекваттуу аңдоодо бири-бирине кынапталган онтогенез менен филогенездин айкалышын туюнтурган методологиялык жобо толук кандуу колдонулбай келген. Натыйжада, адам маңызы классикалык объект-субъектили克 методологиянын алкагында интерпретацияланып, анын “ички мени”, “менталдык көрөнгөсү” көмүскөдө калган. Философиялык антропологиянын калыптанышы, гуманисттик парадигмалардын өнүгүшү менен ушул учкай белгиленген көйгөй эске алынып, адамдын жан дүйнөсүн, анын субъектили克 жагдайларын иликтөөгө ык коюлду. Адам бир эле мезгилде бардык коомдук катнаштардын субъектиси гана эмес, объективиси да экендини, тириктин тиричилиги кыймылдаткыч күчкө, “социалдык дурмөткө” ээ экендини талашсыз.

2-жыйынтык. Ишенимдүү, анткени, дүйнөтүзүлүш тууралуу түшүнүктүн байыркы архаикалык формасы – философема. Ал – дүйнөтаанымдын, нерсе-кубулуштарды аңдоого, жалпылоого болгон аракеттин алгачкы артефакты – логикалык тариздеги куралы. Философемалар, этникалык мейкиндикте жаралгандан улам этникалык мүнөз күткөн этнофилософемалар улуттук кыртыштан өнүп чыккан дүйнөлүк философиянын пайдубалы. Кыргыз философиясынын башаты да – мифтик, мифоэпикалык, диний философемалар болуп эсептелет. Байыркы мейкиндик менен мезгилдин өзгөчө кыйырына кынапталган адам (киши, пенде, тирик, макулук, жандык) жөнүндөгү баёо ойлом формалары философемалык мүнөздө болгон. Азыркы адам түшүнүгүнүн түпкү теги – философемаларда. Ушундан улам соңку учурда адам көйгөйүн изилдөө кандай илимий-теориялык зарылдык бөлсо, анын башаты болгон адам философемаларын иликтөө ошондой эле концептуалдык зарылдык болуп эсептелет.

3-жыйынтык. Негиздүү, анткени, диссертацияда изилденип жаткан “социалдык” жана “табият” түшүнүктөрүн кыйла бийик деңгээлде синтездеген

логикалык татаал “социожаратылыштык” түшүнүгү адамды курчап турган чөйрөнү – табияттын, коомдун өтмө-катар ажыралгыс биримдигин туюндурат. “Социожаратылыштык” концепциясы табийгый жана социалдык түзүмдөрдү бири-бири менен байланыштуу өзүнө тиешелүү мыйзам ченемдердин натыйжасында жөнөкөйдөн – татааллга багытталган эволюциялык кыймылдагы бирдиктүү система катары түшүндүрөт. Бул концептуалдык идеянын түпкү фундаменталдык нугу “табият” менен “коомдун” өз ара аракетинен түзүлгөн “жандуу” чөйрө. Ал – табияттын коомго, коомдун табиятка тийгизген оң жана терс таасири аркылуу уюмдашат деген тариздеги унгулуу концепт менен байланыштуу. Демек, “адам табияты”, “адам маңызы” деп аталган социобиологиялык кубулуштарды адекваттуу андоо үчүн ал түшүнүктөрдүн социожаратылыштык өбөлөлөрүн кылдат иликтөө зарыл. Бул белгиленген методолоогиялык ынгай социотабийгый түзүмдөрдүн өзгөчөлүктөрү болуп саналган биочөйрөнү – глобалдык экотүзүм, коомду биочөйрөнүн подсистемасы катары кароого негиз түзөт. Коом – табият түзүмүнүн негизги элементтери, функционалдык байланыштары жана факторлору менен өбөлгөлөнгөн. Табият менен коомдун экологиялык карама-каршылыгы түзүмдүк зарылдык болгон алмашуу процесстеринин дискреттүүлүгү менен түшүндүрүлөт. Экологиялык туруктуулук – түзүмдүн туруктуулугу, социотабийгый экотүзүмдүн туруктуулугу, ал эми ал туруктуулук табият менен коомдун “акыл-эстүү” карым-катнашы менен шартталат.

4-жыйынтык. Ынындыраарлык, анткени, диссертацияда изилденип жаткан адам болуму, анын ички табиятын аныктап турган негизги факторлордун бири – адам маңызы көйгөйү. Ал философиялык антропологиянын түйүндүү маселелеринин бири жана адам экзистенциясынын пайдубалын түзөт. Адам болуму адамдын жалпы биосоциалдык турпатын, рухий жандуйнөсүн, эс-акыл дараметин, аң сезимин, түшүнүгүн, моралдык кудуретин туюндурган өтө кецири татаал түшүнүк. Философиялык антропологиянын алкагында адам маңызы адамдын өзүн-өзү аңдоосу, өзүн-өзү таануу рефлексиясы, өзүн-өзү түшүнүүсү менен тыгыз байланышта каралат. Адамдын жашоо-тиричилиги – адам маңызынын көрүнүшү болуп эсептелет. Адамдык парасат (адам маңызы, феномени) – адамдын адамдыгын аныктап турган экзистенциалдардын өз ара биримдик жыйындысы. Адам өзү жашап турган чөйрөгө ылайыкташып гана чектелбестен, ал чөйрөнү өзүнүн ишмердүүлүгү менен максаттуу багытта өзгөртөт. Адам табияты менен маңызы, адам субъективдүүлүгү менен анын уникалдуулугу, адам «мендиги», интуиция, ишеним, сүйүү маселелери; ошондой

эле экзистенциалдык: азап чегүү, сагынуу, кусалануу, өксүү, баштан кечирүү, тобокел салуу, жалгыздык, улгаюу менен карылык, өлүм менен өлбөстүк жана аларга карама-каршы келген кубануу, сүйүнүү, эргүү, кумарлануу, бакыт, тагдыр сыйкуу масштабдуу концепттер – философиялык антрпологиянын социжаратыштык жана социомаданий факторолор менен өбөлгөлөнгөн татаал маселелерден.

5-жыйынтык. Негиздүү жана актуалдуу. Анткени, изилденип жаткан проблемалык көйгөйлөр прагматикалуу. Объективдүү мүнөздөгү ааламдашуу процесси тамыр жайгандан бери, гуманизмдин диапозону кеңейип, анын глобалдык форматы пайда болду. Өзөгү ар кыл этникалык кубулуштардан түзүлгөн менталдык көпкүрдүлүкту туондурган “универсалдуу” социомаданий кырдаалда өкүм сүргөн гуманисттик глобализм – улуттук, расалык, диний коошпостуктун шартында жалпыадамзаттык баалуулуктарды сактоого аракеттенип, “калыстык”, “тынчтык”, толеранттуулук”, жана “социалдык тилемештик” сыйкуу дөөлөттердү глобалдаштырууга умтулат. Глобалдуу гуманизмдин фундаменталдуу жобосуна ылайык, социомаданий көптүрдүүлүккө карабай, ар бир адам же, ар бир мамлекет бирдей укукка, бирдей мүмкүнчүлүккө ээ болушу зарыл. Мындай, этникалык ар түрдүүлүк менен коомдук биртүрдүүлүктү тогоштуруп, жалпы максатты көздөгөн гуманисттик кырдаалды түзүүнүн жолу – маданий аралык диалог жана кызматташтык. Диалог, кызматташтык, социалдык кызыкчылыктарды айкалыштыруу аркылуу гана “жакырчылык”, “ачкачылык”, “теңсиздик”, “экокризис” өндүү өнөкөт-өксүктүктөрдүн глобалдык формалары менен күрөшүүгө болот. Глобализм – алкакташтыруу катары, синергетика – “сызыксыз өнүгүүнүн” постулаты катары эки башка кубулуш, бирок алардын методологиялык ыкмаларын үзүрлүү пайдалануу – глобалдык гуманизмдин негизги талабы. Анткени, синергетика – адамзатты жана ааламды камтыган татаал сыйкуу эмес, системалардын өз алдынча түзүлүшүнүн теориясы катары адамга жана дүйнөгө болгон жаңы көз карашты калыптандырууну камтыйт. Глобалисттик гуманизм менен синергетиканы айкалыштыруу адам менен адамдын, коом менен табияттын мамилелеринин жаңы, иштиктүү форматын жаратат.

6-жыйынтык. Ишенимдүү. Анткени, диссертациядагы жыйынтыкталган ой-бүтүм негиздүү ишенимди жаратат. Чынында эле ар бир адам индивидуалдуу жандуу организм, бирок анын маңызы коомдук түзүлүш, коомдук мамилелер жана табийгүй чөйрө менен тыгыз байланышта. Ал өзүндөй эле өзгө адамдар, аркыл уюмдашкан социалдык институттар менен социомаданий эреже-

нормалардын негизинде өз ара максаттуу алака түзүп, чөйрө-кырдаал менен шартталат жана өзүнүн комплекстүү ишмердүүлүгү аркылуу конкреттүүтарыхый кырдаалды трансформациялоого катышат. Мындай бири-бирине таасир берип, бирине-бири өбөлгө болгон эки тараптуу кырдаалда социомаданий фактор баалуулуктар системасын түзүү аркылуу өзгөчө мааниге ээ болот. Аталган социомаданий фактор менен бирге, тарыхый, экономикалык жана биосоциалдык өбөлгөлөр “адам-табият” мамилелерин өркүндөтүүнүн кыймылдаткыч күчү болуп эсептелет. Адам – бири-бири менен байланышкан жана бирин-бири шарттаган, табияты боюнча ар түрдүү болгон муктаждыктар жана жөндөмдүүлүктөр системасына ээ – биопсихосоциалдык жандык.

7-жыйынтык. Негиздүү жана баалуу. Анткени, философиялык антрологиянын сонку мезгилдеги парадигмаларынын бири – “адамды өркүндөтүү” концепциясы. Бул аталган концепция – айрыкча сонку мезгилде өнүккөн илимий-технологиялардын натыйжасында “адам табиятын”, “адам маңызын” өркүндөтүүгө арналган философиялык антрологиянын трансгуманисттик формасы. Сөз болуп жаткан концепциянын негизги трансгуманситтик идеясы – адам азыркы учурдагы заманбап: биотехнология, нанотехнология, ген инженериясы, жасалма интеллект сыйктуу технологиялар аркылуу өзүнүн эволюциялык потенциалын позитивдүү нукта жогорулата алат. Адам өр тартып жогорулоого, өзүн-өзү жаңы кырдаалда татыктуу реализациялоого; интеллектуалдык, эмоционалдык, социалдык жана рухий өнүгүүгө табийгый түрдө умтулат. Умтулуунун натыйжасында, моралдык баалуулуктарды, адекваттуу кызыкчылыктарды, орундуу максаттарды иштеп чыгып, өзүнүн учурлаш идентүүлүгүн камсыз кылат. Ушундан улам “адамды өркүндөтүү” парадигмасы - сонку мезгилдеги постгуманисттик философия алкагындагы максаттуу алга умтулуунун ыкмасы жана прогрессивдүү багыты болуп саналат.

8-жыйынтык. Ынанымдуу жана баалуу. Диссертацияда белгиленгендей, философиялык антрологиянын дагы бир түйүндүү парадигмасы – гуманисттик этика. Адамдын адамдык дөөлөтүн, парасатын бийик тутуп, татыктуу жашоого шарт түзүүгө, социалдык адилеттүлүктүү камсыз кылууга кантип жана кандайча жетишүүгө болоорун аныктоо – аталган парадигманын пайдубалы. Гуманисттик этика үчүн ар бир адам кымбат, ар бир адам уникалдуу, кайталангыс дөөлөт. Гуманисттик этика – адам укуктарына, ар бир адамдын индивидуалдуу автономиясына басым жасай турган “адам доктринасын” иштеп чыгууга аракеттентет. Билим берүү тармагын, маданиятты өнүктүрүү аркылуу дүйнөлүк

тынчтыкты, улуттар, мамлекеттер аралык тилектештиktи орнотууга умтулат. Адам доктринасы кецири мааниде – адам табиятын, адамдын дүйнөтүзүмдөгү ордун аныктаган касиеттердин жыйындысын жалпылап туюндурган маанилик мейкиндиги кенен түшүнүк. Адам деген ким (эмне)? Адамдыктын параметрлери болуп эсептелген баалуулуктардын түйүнү, адам укуктары жана милдеттери кандай түшүндүрүлөт? Адам аны курчап турган табийгый-социалдык чөйрө менен кандайча алакада болуш керек? Ушул сыйктуу фундаменталдуу көйгөйлөрдүн логикасын чечмелөө, аларды илимий түшүдүрүү – адам доктринасынын лейтмотиви болуп саналат. Адамдын инсандык кαιети – анын моралдык аң сезиминин, тиричилигинин, жашоо образынын негизи болуп эсептелет. Гуманисттик этика, андагы адам дорктринасы – адамдын жан дүйнөсүнүн эволюциясын, өркүндөөсүн адекваттуу андоого; жакшылык менен жамандыктын, адилеттүүлүк менен адилетсиздиктин, эркиндик менен кулчулуктун, бакыт менен бактысыздыктын, эмгек менен ырахаттын табиятын терең түшүнүүгө жана аныктоого жардам берет. Адамдын ақыл-эстүү жандык катары жашоосунун максаты – абсолюттуу жакшылыкка жетишүүгө умтулуу жана бул максатка адамдык позитивдүү сапаттарды өркүндөтүү аркылуу жетишүү болуп саналат.

3.4. Квалификациялык белгилерге туура келиши

1. Диссертациянын жыйынтыктарынын мүнөзү

1.1. Жаңы илимий багытты иштеп чыгуу же жыйындысы тиешелүү илимдин тармагындагы ири жетишкендик катары эсептеле турган актуалдуу илимий багыттын бирин жана негизинен жаңы натыйжалардын мазмунун концептуалдуу өнүктүрүү.

2. Диссертациянын жыйынтыктарынын жаңылыгынын деңгээли

2.1. Жыйынтыктары жаңы деп эсептелет.

3. Диссертациянын жыйынтыктарынын баалуулугу

3.1. Жогору.

4. Диссертациянын темасынын пландуу изилдөөлөр менен байланышы

4.1. Тема тармактык программага, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын планына же уюмдун тематикалык планына кирет.

5. Колдонмо мааниси бар диссертациянын жыйынтыктарын пайдалануу деңгээли:

5.1. Тармактар аралык деңгээлде.

6. Колдонмо мааниси бар диссертациянын жыйынтыктарын кецири

пайдалануу боюнча сунуштар:

6.1. Кецири пайдаланууну талап кылат.

4. Алынгандык натыйжалардын практикалык маанилүүлүгү.

Диссертациялык изилдөөнүн практикалык натыйжаларын келечек муундарга гуманисттик багыттагы: альтруисттик, этикалык, эстетикалык, экологиялык, экономикалык жагдайларда тарбия берүүдө, жалпы эле социалдык-гуманитардык ишмердүүлүк чөйрөсүндө пайдаланууга болот. Өзгөчө: адам зоболосун, адамдын аалам менен социалдык мейкиндиктеги орду менен ролун бийик тутуу; бардык материалдык жана рухий, абсолюттук жана күнүмдүк баалуулуктарды мурастоо; табиятты сүйүү, кооздук менен сулуулукту, асылдык менен сонундукту, ыймандык менен адептиktи, айкалыштыруу; табият менен шайкеш жашоо сыйктуу асыл сапаттарды калыптоо идеяларын өнүктүрүүдө абдан маанилүү.

5. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна дал келиши.

Автореферат толугу менен диссертациянын мазмунуна дал келет. Авторефераттын кыргыз, орус, англий тилдеринде резюмеси бар.

6. Диссертациядагы учураган айрым мүчүлүштүктөр.

1. Философиялык антропологиядагы гуманисттик парадигмаларды талдоо менен жасалма интеллектти, нейрон тармагын карап чыгуу туура болмок. Анткени азыркы учурда нейро тармагы, жасалма интеллект коомдо жана илимде жыл өткөн сайын адамдын маңызына көбүрөөк таасир этүүдө.

2. Диссертациялык иште техникалык, стилистикалык каталар бар. Ал мүчүлүштүк илимий изилдөөнүн деңгээлин төмөндөтпөйт.

7. Диссертациянын Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиянын окумуштуулук даражаларды ыйгаруу боюнча жобосуна дал келиши.

Диссертациялык иш Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиянын окумуштуулук даражаларды ыйгаруу боюнча жобосуна дал келет.

9. Корутунду:


Акматов Өмүрзак Сарытайовичтин 09.00.11 – социалдык философия адистиги боюнча философия илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган «Философиялык антропология алкагындагы гуманисттик парадигмалардын социожаратыштык жана социомаданий табияты» аттуу диссертациялык иши Кыргыз Республикасынын

Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын докторлук диссертацияларга койгон талаптарына толук жооп берет.

10. Диссертациялык кеңештин эксперти сунуш кылған документтерди карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академик А. А. Алтышбаев атындагы Философия институтуна жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу философия илимдеринин доктору (кандидаты), маданият таануу жана искусство таануунун кандидаты окумуштуулук даражаларды изденип алуу үчүн жазылган диссертацияларды коргоо боюнча түзүлгөн Д.09.22.657 диссертациялык кеңешине 09.00.11 – социалдык философия адистиги боюнча философия илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган «Философиялык антропология алкагындагы гуманисттик парадигмалардын социожаратыштык жана социомаданий табияты» аттуу доктордук диссертацияны кабыл алууну сунуш кылат.

Эксперттик комиссиянын мүчөсү,

философия илимдеринин доктору, доцент:

 Алымкулов М. С.

Эксперттик комиссиянын мүчөсүнүн колулостыктаймын:

Диссертациялык кеңештин окумуштуук катчысы,

философия илимдеринин кандидаты,

доцент:

 4604.24.

Алымкулов З. А.